

Депозиттер (2016-жылдын 9 айы)

2016-жылдын январь-сентябрь айларында коммерциялык банктардын депозиттер рыногунда орун алган абал өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу депозиттик базанын көбөйүшү менен мүнөздөлгөн, бул негизинен улуттук валютада депозиттер көлөмүнүн өсүшү менен шартталган эле.

Чет өлкө жана улуттук валюталарда тогуз айы үчүн кабыл алынган депозиттер боюнча пайыздык чендердин көрсөткүчтөрү бир аз өзгөргөн.

Депозиттик базанын өзгөрүшүнүн жогорулоо тенденциясы ишканалардын эсебиндеги акча каражаттардын калдыктарынын артышы, ошондой эле талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин жана калктын мөөнөттүү аманаттарынын өсүшү менен келип чыккан.


Кароого алынып жаткан мезгилдин акырына карата коммерциялык банктардын депозиттик базасынын көлөмү жыл башынан тартып 1,7 пайызга көбөйүү менен 104,6 млрд сомду түзгөн. Мында, бул көбөйүү улуттук валютадагы депозиттердин 39,4 пайызга, 49,3 млрд сомго чейин өсүшүнө байланыштуу эле. Депозиттик базанын валюталык түзүүчүсү тескерисинче 18,1 пайызга, 55,3 млрд сомго чейин төмөндөгөн.

2016-жылдын январь-сентябрь айларынын жыйынтыгында курстун өзгөрүүсүн эске алганда, депозиттик базанын долларлашуусу 12,8 пайыздык пунктка, 52,8 пайызга чейин төмөндөгөн.


Кароого алынып жаткан мезгил ичинде депозиттик базанын убакыт боюнча түзүмүндө банктардын кардарларынын талап боюнча төлөнүлүүчү депозиттеринде каражаттардын үлүшүнүн 24,4 пайыздан 26,5 пайызга чейин көбөйүшү катталган. Депозиттик базанын мөөнөттүү аманаттарынын үлүшү тескерисинче 36,5 пайызга чейин (-7,5 п.п.) төмөндөгөн.

Рыноктун концентрациялануу индекси 0,10 деңгээлинде түптөлгөн, бул концентрациялануунун орточо деңгээлине дал келип, рынокто бирдей үлүшкө ээ он катышуучу катышкандыгына барабар.

1-график. Иштеп жаткан коммерциялык банктардын депозиттеринин динамикасы (бир мезгилдин акырына)



2-график. Аманатчылар боюнча депозиттер түзүмү




Кароого алынып жаткан мезгил ичинде коммерциялык банктарга депозиттердин агылып кирүү көлөмүнүн көбөйүшү катталган. 2016-жылдын январь-сентябрь айларында жаңыдан кабыл алынган депозиттердин көлөмү¹ өткөн жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырмалуу 16,2 пайызга көбөйүү менен 325,5 млрд сомду түзгөн. Улуттук валютада жаңыдан кабыл алынган аманаттардын көлөмү 176,6 млрд сомду (+33,4 процента), чет өлкө валютасында – сомдук эквивалентте 148,9 млрд (+0,7 пайызды) түзгөн.

Түзүм боюнча жаңыдан кабыл алынган аманаттардын көбөйүшү негизинен, талап боюнча төлөнүлүүчү депозиттердин өсүшү менен камсыз болгон, анын көлөмү бир мезгил ичинде 21,3 пайызга көбөйгөн. Мында, алардын үлүшү мөөнөттүү аманаттардын үлүшүнүн (13,8 пайыздан 10,0 пайызга чейин) пропорционалдуу кыскарышы менен 86,2 пайыздан 90,0 пайызга чейин өскөн.


Улуттук валютада жаңыдан кабыл алынган депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 2015-жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырмалуу 0,07 пайыздык пунктка көбөйүү менен 2,44 түзгөн. Улуттук валютадагы мөөнөттүү депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 12,75 пайызды (+0,15 пайыздык пункт), ал эми талап боюнча төлөнүлүүчү депозиттер – 1,36 пайызды (+0,15 пайыздык пункт) түзгөн.

Чет өлкө валютасындагы жаңыдан кабыл алынган депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 0,63 пайызды (-0,49 п.п.) түзгөн. Мында, чет өлкө валютасындагы мөөнөттүү депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 4,51 пайызга, (-1,56 п.п.) төмөндөгөн, талап боюнча төлөнүлүүчү депозиттер боюнча – 0,17 пайызды түзүү менен 0,07 пайыздык пунктка жогорулаган.

3-график. Мөөнөттүүлүк категориялары боюнча улуттук валютадагы депозиттердин пайыздык чендеринин орточо деңгээли



4-график. Мөөнөттүүлүк категориялары боюнча чет өлкө валютасындагы жаңы депозиттердин пайыздык чендеринин орточо деңгээли



¹ Жаңыдан кабыл алынган депозиттер көлөмүндө банктардын кардарларынын эсептешүү эсеби эске алынбайт.